

# **АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 570**

## **(КАЙРА КАРАЛГАН)**

### **Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү**

(2016-ЖЫЛДЫН 15-ДЕКАБРЫНДА ЖЕ УШУЛ КҮНДӨН КИЙИН АЯКТАГАН МЕЗГИЛДЕР  
ҮЧҮН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНЕ КАРАТА КҮЧҮНӨ КИРЕТ)

### **МАЗМУНУ**

Пункт

#### **Киришүү**

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү .....	1
Бухгалтердик эсептеги ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принциби..	2
Ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүн баалоо үчүн жоопкерчилик .....	3-7
Күчүнө кирүү күнү .....	8
<b>Максаттары .....</b>	<b>9</b>

#### **Талаптар**

Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана коштоочу аракеттер.	10-11
Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоону карап чыгуу.....	12-14
Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоонун чегинен чыккан мезгили .....	15

Белгилүү бир окуяларды же шарттарды аныктоодо жүргүзүлүүчү кошумча аудитордук жол-жоболор .....	16
--	----

Аудитордун тыянактары .....	17-20
-----------------------------	-------

Аудитордук корутунду үчүн кесепеттер.....	21-24
---	-------

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү адамдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү .....	25
--	----

Финансылык отчеттуулукту бекитүүдөгү олуттуу кечикириүү .....	26
---	----

#### **Пайдалануу үчүн колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар**

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү .....	A1
Бухгалтердик эсептеги ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принциби .	A2
Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана коштоочу аракеттер.	A3-А7

ISA

Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоону карап чыгуу.....	A8–A13
Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоонун чегинен чыккан мезгили .....	A14–A15
Белгилүү бир окуяларды же шарттарды аныктоодо жүргүзүлүүчү кошумча аудитордук жол-жоболор .....	A16–A20
Аудитордун тыянактары .....	A21–A25
Аудитордук корутунду үчүн кесепеттер.....	A26–A35
Тиркеме. Ишмердиктин үзгүлтүксүздүгү маселелерине көңүл бурула турган аудитордук корутундулардын мисалдары	

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 570 (кайра каралган)  
«Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү» АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун  
негизги максаттары жсана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык  
аудитти жүргүзүү» менен биргеликте каралышы керек.

## Киришүү

### Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү маселеси менен байланышкан финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жүрүшүндө аудитордун жоопкерчилигин жана аудитордук корутунду үчүн тийиштүү кесепеттерин аныктайт (А1-пунктун караңыз).

### Бухгалтердик эсептеги ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принциби

2. Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принцибинин негизинде бухгалтердик эсеп жүргүзүүдө финанссылык отчеттуулук ишкананы ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз жүргүзөт жана жакынкы келечекте ишин уланта берет деген шартта түзүлөт. Жалпы бағыттагы финанссылык отчеттуулук, жетекчилик ишкананы жоюуга, ишин токтотууга ниеттенгенден, же жоюу же токтотуудан башка мүмкүн болгон альтернатива болбогондан башка учурларда, бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принцибин колдонуу менен түзүлөт. Атайын бағыттагы финанссылык отчеттуулуктун концепциясын колдонуу менен же аны колдонбостон түзүлүшү мүмкүн (мисалы, кээ бир юрисдикцияларда бухгалтердик эсепте колдонулган ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принциби салыктык эсептин маалыматтарынын негизинде түзүлүүчү финанссылык отчеттуулуктун айрым түрлөрүнө тиешеси жок). Эгерде бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принцибин колдонуу ылайыктуу болсо, активдер жана милдеттенмелер ишкананы өзүнүн активдерин сатууга жана демейки ишмердүүлүктүн жүрүшүндө өз милдеттенмелерин аткарууга жөндөмдүү экендигинин негизинде чагылдырылат. (А2-пунктун караңыз).

### Ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүн баалоо үчүн жоопкерчилик

3. Кээ бир финанссылык отчеттуулукту даярдо концепциясы ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө конкреттүү баа берүү боюнча жетекчиликтөө ачык талаптарды, ошондой эле ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү тууралуу божомолдорго байланыштуу карала турган маселелерге жана ачып көрсөтүлө турган маалыматка карата стандарттык талаптарды камтыйт. Мисалы, Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандартына (IAS) ылайык, жетекчилик ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө баа берүүсү талап кылышат.<sup>1</sup> Ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз

<sup>1</sup> ФОЭС (IAS) «Финанссылык отчеттуулукту берүү», 25–26-пункттар

улантуу мүмкүнчүлүгүнө баа берүү боюнча жетекчиликтин жоопкерчилигине карата жана финанссылык отчеттуулуктагы тийиштүү маалыматтарды ачып көрсөтүүгө карата талаптар мыйзам же ченемдик актылар менен каралышы мүмкүн.

4. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун башка концепциясында жетекчиликтен ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө атайын баа берүү талап кылынбашы мүмкүн. Бирок, эгерде бухгалтердик эсепте колдонулган ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципи 2-пунктта айтылгандай финанссылык отчеттуулукту даярдоонун негизги принципи болуп саналса, финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясында тиешелүү ачык талаптар көрсөтүлбөсө дагы ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүн баалоого тийши;
5. Жетекчиликтин ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө баа берүүсү ар кандай окуялардын же шарттардын келечектеги мүнөздүү айкын эмес натыйжаларына карата конкреттүү учурунда ой жүгүртүүнү чыгарууну камтыйт. Бул ой жүгүртүүгө төмөнкү факторлор тиешелүү:
  - Окуянын же шарттын жыйынтыгы менен байланышкан айкын эместикин даражасы, мындай окуянын же шарттын же анын натыйжасынын келечектеги пайда болушуна чейинки аралыкка жараша олуттуу есөт. Ушул себептен улам, жетекчиликтен мындай баа берүүнү ачык талап кылган финанссылык отчеттуулуктун көпчүлүк концепцияларында жетекчиликтин бардык колдо болгон маалыматты карап чыгышы керек болгон мезгил көрсөтүлгөн;
  - Окуялардын же шарттардын натыйжалары жөнүндө ой жүгүртүүлөргө ишкананын көлөмү жана анын ишинин татаалдыгы, бизнес жүргүзүүнүн мүнөзү жана шарттары, ошондой эле тышки факторлордун канчалык деңгээлде таасир эткени таасир этет;
  - Келечектеги мезгилдерге карата ар кандай ой жүгүртүү ал кабыл алынган учурда болгон маалыматка негизделет. Отчеттук күндөн кийин пайда болгон окуялар ошол учурда негиздүү болгон ой жүгүртүүлөр менен карама-каршы келген натыйжаларга алыш келиши мүмкүн.

#### *Аудитордун жоопкерчилиги*

6. Аудитордун жоопкерчилигине финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчиликтин бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принципиин колдонуусунун мыйзам ченемдүүлүгү жөнүндө тыянак чыгаруу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу жана алынган аудитордук далилдердин негизинде, ишканаларга өз ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгү боюнча

олуттуу айкын эместикин бар же жок экендиги тууралуу тыянак чыгаруу кирет. Финансылык отчеттуулукту даярдоодо колдонулган даярдоо концепциясы ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө атайын баа берүүнү талап кылбаса да, бул жоопкерчилик сакталып кала берет.

7. Бирок, АЭС 200<sup>2</sup> де айтылгандай, аудитордун олуттуу бурмaloорду табуу жөндөмүнө мунөздүү чектөөлөрдүн потенциалдуу таасири ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз уланта албай калышына алыш келиши мүмкүн болгон келечектеги окуяларга жана шарттарга карата көбөйт. Аудитор келечектеги мындай окуяларды же шарттарды алдын ала айта албайт. Демек, аудитордун корутундусунда ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө карата олуттуу айкын эместиикке шилтеменин жок болушу ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга жөндөмдүү экендигинин кепилдиги катары каралышы мүмкүн эмес.

### **Күчүнө кирүү күнү**

8. 2016-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин аяктаган мезгилдер үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет

### **Максаттары**

9. Аудитордун максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:
  - (a) жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу жана финанссылык отчеттуулукту түзүүде жетекчиликтин бухгалтердик эсепте колдонуулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принцибин колдонуусунун мақсатка ылайыктуулугу жөнүндө тыянак чыгаруу;
  - (b) алынган аудитордук далилдердин негизинде ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикин бар же жок экендиги жөнүндө тыянак чыгаруу; жана
  - (c) ушул стандартка ылайык корутунду берүү.

---

<sup>2</sup> АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү», А53–А54-пункттары.

## Requirements

### Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана ага коштот жүрүүчү аракеттер

10. АЭС 315 (кайра каралган)<sup>3</sup> талаптарына ылайык тобокелдикти баалоо жол-жоболорун аткарууда аудитор ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтире турган окуялардын же шарттардын пайда болушун карап чыгышы керек. Муну менен аудитор жетекчиликтин ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө алдын ала баа бергендингин аныктоосу керек (А3-Аб-пунктун караңыз):
  - (a) эгерде мындай баалоо жүргүзүлсө, аудитор бааны мекеменин жетекчилиги менен талкуулап, жетекчилик жеке же жалпысынан ишкананын ишмердүүлүгүн улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуяларды же шарттарды аныктаганын белгилеши керек, эгерде ошондой болсо, анда жетекчилик менен ага карата иш-аракеттерди талкуулашы керек;
  - (b) эгерде мындай баалоо али жүргүзүлө элек болсо, аудитор жетекчилик менен бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принциптерин максаттуу колдонуу үчүн негиздерди талкуулашы керек жана жетекчиликтен жеке же жалпысынан ишкананын ишмердүүлүгүн улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуялардын же шарттардын бар экендигин аныкташы керек.
11. Аудиттин жүрүшүндө аудитор ишкананын ишмердүүлүгүн улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуялардын же шарттардын болуп жатканын көрсөткөн аудитордук далилдерге өзгөчө көнүл бурушу керек (А7-пунктун караңыз).

### Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоону карап чыгуу

12. Аудитор ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө карата жетекчилик тарабынан аткарылган баалоону карап чыгышы керек (А8–А10, А12–А13-пункттарын караңыз).
13. Жетекчилик тарабынан аткарылган ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө карата баалоону карап чыгууда аудитор ага карата жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучу концепциясынын талаптарына ылайык же мыйзамга же ченемдик актыга ылайык, эгерде алар узак мезгилиди карап жатса, өзүнүн баасын берген мезгилин гана кароосу зарыл. Эгерде

<sup>3</sup> АЭС 315 (кайра каралган) «Ишкананы жана анын чойросун изилдөө аркылуу олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жана баалоо», 5-пункт.

жетекчилик тарабынан ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга жөндөмдүүлүгүн баало АЭС 560та<sup>4</sup> аныкталган отчеттук күндөн тартып 12 айдан азыраак мезгилиди камтыса, аудитор жетекчиликтен ошол күндөн тартып кеминде 12 айга чейин жетекчилик баа берип жаткан мезгилиди узартууну талап кылууга тийиш (A11– A13-пункттарын караңыз).

14. Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоону карап чыгууда аудитор жетекчиликтин берген баасы аудит жүргүзүүнүн жыйынтыгында белгилүү болгон бардык маанилүү маалыматты камтый тургандыгын аныктоого тийиш.

#### **Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоонун чегинен чыккан мезгили**

15. Аудитор жетекчиликтин баалосу камтыган мезгилден тышкаркы, ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуялар же шарттардан кабардар экенин аныктоо үчүн жетекчиликтекке суроо-талапты бериши керек (A14– A15-пункттарын караңыз).

#### **Белгилүү бир окуяларды же шарттарды аныктоодо жүргүзүлүүчү кошумча аудитордук жол-жоболор**

16. Ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуялар же шарттар аныкталган учурда, аудитор ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуялар же шарттар боюнча олуттуу айкын эместикин бар же жок экендигин аныктоо үчүн жетиштүү аудитордук далилдерди алууга тийиш («олуттуу айкын эместиик»). Бул максатта кошумча аудитордук жол-жоболор аткарылат, анын ичинде мүмкүн болуучу кесепеттерди женилдете турган факторлор эске алынат. Бул жол-жоболор төмөнкүлөрдү камтышы керек (A16-пунктун караңыз):

- (a) эгерде мындай баало жетекчилик тарабынан жүргүзүлө элек болсо, ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө баа берүүнү жүргүзүү үчүн жетекчиликтеке кайрылуу;
- (c) ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө баа берүү менен байланыштуу жетекчиликтин келечектеги иш-аракеттеринин пландарын карап чыгуу жана ал пландарды ишке ашыруунун натыйжасында кырдаалдын жакшырышынын ыктымалдуулугуна талдоо жүргүзүү, ошондой эле ушул жагдайларда жетекчиликтин пландарын ишке ашыруунун максатка ылайыктуулугу (A17-пунктун караңыз);

<sup>4</sup> АЭС 560 «Отчеттук күндөн кийинки окуялар», 5(a)-пункт.

(с) эгерде ишкана акча каражаттарынын жүгүртүлүшүнүн болжолун даярдаса жана ал болжолдоонун талдоосу анын келечектеги иш-аракеттери боюнча ишкананын жетекчилигинин пландарын баалоонун алкагында окуялардын же шарттардын келечектеги натыйжаларын кароодо маанилүү фактор болуп саналс (A18-A19-пункттарды караңыз):

- (i) болжолду даярдоо үчүн алынган баштапкы маалыматтардын ишенимдүүлүгүн баалоо; жана
- (ii) болжолдун негизинде жол берүүлөрдү тиешелүү түрдө тастыктаган фактыларды аныктоо;
- (d) жетекчилик баа берген күндөн кийин белгилүү болгон кошумча фактылардын же маалыматтардын бар экендигин аныктоо;
- (e) жетекчиликтен, ошондой эле зарыл болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардан алар тарабынан пландаштырылып жаткан келечектеги аракеттерге жана бул пландарды аткаруунун практикалык мүмкүнчүлүктөрүнө карата жазуу жүзүндө билдириүүлөрдү алуу максатында суроо-талаап жөнөтүү (A20-пунктту караңыз).

### Аудитордун тыянактары

17. Аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда бухгалтердик эсепте колдонулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципин жетекчилик тарабынан колдонуунун укук ченемдүүлүгүнө карата жетиштүү тиешелүү аудитордук далилдер алынгандыгын баалашы жана бул принципти колдонуунун укук ченемдүүлүгү боюнча корутундуу чыгаруусу керек.
18. Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор аудитордун ой жүгүртүүсүнө ылайык жекече же жалпысынан ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келириши мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикин барбы же жокпу деген тыянак чыгарышы керек. Олуттуу айкын эместики ошол окуялардын же шарттардын потенциалдуу таасиринин чоңдугу жана алардын пайда болуу ыктымалдыгы аудитордун пикири боюнча төмөнкү максаттар үчүн бул айкын эместикин мүнөзү жана кесептегери жөнүндө тиешелүү маалыматты ачып берүү зарыл болгондо пайда болот (A21-A22-пункттарын караңыз):
  - (a) финанссылык отчеттуулукту ишенимдүү берүү концепциясын колдонгон учурда - финанссылык отчеттуулукту ишенимдүү берүү үчүн;
  - (b) шайкештик концепциясы колдонулган учурда – финанссылык отчеттуулук пайдалануучуларды адаштырбоосу үчүн.

Эгерде белгилүү бир окуялар же шарттар аныкталган жана олуттуу айкын эместиик болгон учурда, ачып көрсөтүлгөн маалыматтардын адекваттуулугу

19. Эгерде аудитор жетекчиликтин бухгалтердик эсепте колдонуулучуу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципин колдонуусу аталган жагдайларда укук ченемдүү экендиги жөнүндө корутундуга келип, бирок ошол эле учурда олуттуу айкын эместиик орун алган болсо, аудитор төмөнкүлөрдү белгилеши керек (A22–A23-пункттарын караңыз):
- (а) финансыйлык отчеттуулукта ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон негизги окуялар же шарттар, ошондой эле мындан шарттарга же окуяларга карата жетекчиликтин пландары тууралу маалымат адекваттуу ачып көрсөтүлгөнбү; жана
  - (б) финансыйлык отчеттуулукта ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон негизги окуялар же шарттар менен байланышкан олуттуу айкын эместиик орун алган жана буга ылайык ишканы өз активдерин сатуу жана кадимки иш-аракеттердин жүрүшүндө өз милдеттенмелерин аткара албай калышы мүмкүн болгон факты так ачып көрсөтүлгөнбү.

Эгерде белгилүү бир окуялар же шарттар аныкталган, бирок олуттуу айкын эместиик жок болгон учурда, ачып көрсөтүлгөн маалыматтардын адекваттуулугу

20. Эгерде ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек саноолорду пайды кылышы мүмкүн болгон окуялар же шарттар аныкталса, бирок алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор олуттуу айкын эместииктин жоктугу жөнүндө тыянакка келсе, ал финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучу концепциясынын талаптарын эске алуу менен финансыйлык отчеттуулукта ушул шарттар же окуялар жөнүндө маалыматтын адекваттуу түрдө ачып көрсөтүлгөндүгү боюнча баа берүүгө тийиш (A24–A25-пункттарын караңыз).

### Аудитордук корутунду үчүн кесепеттер

Бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принципин колдонуунун максатка ылайыксыздыгы

21. Эгерде финансыйлык отчеттуулук бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принципин колдонуу менен даярдалип, бирок аудитордун пикирине ылайык, финансыйлык отчеттуулукту даярдоодо жетекчиликтин ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принципин колдонуу максатка ылайыксыз деп эсептелсө, аудитор терс пикирин билдириүгө тийиш (A26–A27-пункттарын караңыз).

*Бухгалтердик эсепте колдонуулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүкссүздүк принцибин колдонуу максатка ылайыктуу, бирок олуттуу айкын эместиик бар*

Олуттуу айкын эместиик жөнүндө маалымат финанссылык отчеттуулукта адекваттуу түрдө ачып көрсөтүлөт

22. Эгерде финанссылык отчеттуулукта олуттуу айкын эместиик жөнүндө маалымат адекваттуу түрдө ачылса, аудитор өзгөртүлбөгөн пикирин билдириүгө тийиш жана аудитордук корутундуга төмөнкүлөр үчүн «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүкссүздүгүнө карата олуттуу айкын эместиик» деген атальшта азунчө бөлүм киргизилүгө тийиш (A28- A31, A34-пункттарын караңыз):

- (a) финанссылык отчеттуулуктагы эскертуүгө көнүл буруу, анда 19-пункттага көрсөтүлгөн маалыматтар ачылып берилет; жана
- (b) ушул окуялар же шарттар ишкананын өз ишин үзгүлтүкссүз улантууга жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шектенүүнү пайда кылышы мүмкүн болгон олуттуу айкын эместииктин бар экендигин жана аудитор бул маселе боюнча модификацияланбаган пикирин билдири тургандыгын белгилөө.

Финанссылык отчеттуулукта адекваттуу ачылбаган олуттуу айкын эместиик жөнүндө маалымат

23. Эгерде финанссылык отчеттуулукта олуттуу айкын эместиик жөнүндө маалымат адекваттуу ачылбаса, аудитор (A32-А34-пункттарын караңыз):

- (a) АЭС 705ке (кайра каралган)<sup>5</sup> ылайық, жагдайларга жараша эскертме же терс пикирин билдириши керек;
- (b) аудитордук корутундуда «Коюлган шарты (терс пикир) менен пикирди билдириүү үчүн негиз» бөлүмүндө ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүкссүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шектенүүнү пайда кылышы мүмкүн болгон олуттуу айкын эместииктин бар экендигин белгилеши керек жана бул маселе боюнча маалыматтын финанссылык отчеттуулукта адекваттуу ачылбагандыгын көрсөтүшү керек.

Жетекчиликтин өз баалоосун жүргүзүүнү же кеңейтүүнү каалабагандыгы

24. Эгерде жетекчилик аудитордун талабы боюнча өз баалоосун жүргүзүүнү же кеңейтүүнү каалабаса, анда аудитор аудитордук корутунду үчүн жетекчиликтин мындаи аракеттеринин кесептөрөн карашы керек (A35-пунктун караңыз).

<sup>5</sup> АЭС 705 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир»

## Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттөнүү

25. Эгерде корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактардын бардыгы ишкананы башкарууга катышкан учурдан башка, аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактарга ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуялар же шарттар<sup>6</sup> жөнүндө кабарлашы керек. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактар менен мындай байланыш төмөнкү маалыматтарды берүүнү камтышы керек:
- (a) окуялар же шарттар олуттуу айкын эместилик кырдаалын түзөбү;
  - (b) финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчиликтин бухгалтердик эсепте колдонуулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принципин колдонуусу максатка ылайыктууубу;
  - (c) тиешелүү маалымат финанссылык отчеттуулукта адекваттуу түрдө ачып көрсөтүлгөнбү; жана
  - (d) аудитордук корутунду үчүн тийиштүү кесепеттери кандай болот (эгер бар болсо).

## Финанссылык отчеттуулукту бекитүүдөгү олуттуу кечикитирүү

26. Отчеттук күндөн кийин финанссылык отчеттуулукту бекитүүдө жетекчилик же корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адам тарабынан олуттуу кечигүү болгон учурда, аудитор мындай кечикитируунун себептерин түшүндүрүү үчүн суроо-талаап жөнөтүшү керек. Эгерде аудитор кечигүү ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүн баалоого тийиштүү окуялар же шарттар менен байланыштуу болушу мүмкүн деп эсептесе, ал 16-пунктта каралган зарыл кошумча аудитордук жол-жоболорду аткарышы, ошондой эле, 18-пунктта көрсөтүлгөндөй, олуттуу айкын эместиликтин болушуна карата аудитордун корутундусуна мындай кечикитируунун таасирин карап чыгышы керек.

\*\*\*

## Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө

<sup>6</sup> АЭС 260 (кайра каралган) «Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттөнүү», 13-пункт

## материалдар

### Ушул стандартты колдонуу чойрөсү (1-пунктун караңыз)

- A1. АЭС 701<sup>7</sup> аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселелер жөнүндө маалымат берүүсү үчүн аудитордун жоопкерчилигин белгилейт. Бул стандарт АЭС 701<sup>8</sup> колдонулган жерде ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк маселелери аудиттин негизги маселелери катары аныкталышы мүмкүн экенин сунуштайт жана ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместики түпкүлүгүндө аудиттин негизги маселеси болуп саналаарын түшүндүрөт.

### Бухгалтердик эсептеги ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принциби (2-пунктун караңыз)

#### Мамлекеттик сектордун ишканаларынын өзгөчөлүктөрү

- A2. Бухгалтердик эсепте колдонулган ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принциби мамлекеттик сектордун уюмдарынын жетекчилиги тарабынан да колдонулушу мүмкүн. Мисалы, Коомдук сектордун финанссылык отчеттуулугунун эл аралык стандарты (КСФОЭС)<sup>19</sup> коомдук сектордун ишканаларынын ишмердүүлүгүнүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгү жөнүндөгү маселени карайт. Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү менен байланышкан тобокелдиктери, атап айтканда, мамлекеттик сектордун ишканалары коммерциялык негизде иштегенде, мамлекеттик колдоо кыскартылганда же алынып салынганда, ошондой эле менчиктештириүү учурунда келип чыгышы мүмкүн. Мамлекеттик сектордогу ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга мамлекеттик сектордогу ишкананын ишин улантуу үчүн каражаты жетишсиз болгон же мамлекеттик сектордун ишканасы тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды козгогон саясий чечимдер кабыл алынган жагдайлар кириши мүмкүн.

<sup>7</sup> АЭС 701 «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо»

<sup>8</sup> АЭС 701, 15 жана А41-пункттар.

<sup>9</sup> КСФОЭС 1 «Финанссылык отчеттуулукту берүү», 38–41-пункттар.

## **Тобокелдиктерге баа берүү жол-жоболору жана аны коштот жүрүүчү аракеттер**

*Ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуялар же шарттар (10-пунктун караңыз)*

A3. Төмөнде жекече же жалпысынан ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуялардын же шарттардын мисалдары келтирилген. Бул тизме толук эмес жана саналып откөн бир же бир нече белгилердин болушу дайыма эле олуттуу айын эместикитин бар экенин билдирибейт.

Финансылык мүнөздөгү окуялар же шарттар:

- таза активдердин наркы терс мааниде же уставдык капиталдын наркынан аз болсо;
- мөөнөтүн узартуунун же кайтаруунун кандайдыр бир реалдуу келечеги жок, бекитилген мөөнөтү бүткөн кредиттердин же зайымдардын болушу же узак мөөнөттүү активдерди каржылоо үчүн кыска мөөнөттүү кредиттерди же зайымдарды ашыкча пайдалануу;
- кредиторлор тарабынан финанссылык колдоо көрсөтүүнү токтотуу белгилеринин болушу;
- өткөн мезгилдер үчүн финанссылык отчеттуулукта же болжолдук финанссылык отчеттуулукта чагылдырылган операциялык ишмердүүлүктөн келип чыккан терс акчалай агымдардын болушу;
- ишкана үчүн жагымсыз негизги финанссылык көрсөтүкчүлөрдүн болушу;
- операциялык ишмердүүлүктөн олуттуу зыяндардын болушу
- же акча каражаттарынын агымын түзүү үчүн колдонулган активдердин наркынын олуттуу төмөндөшү;
- дивидендерди төлөө боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздардын болушу же бул төлөмдердү токтотуу;
- кредитордук карызды белгиленген мөөнөттө жоюу үчүн мүмкүнчүктүн жоктугу;
- кредиттик келишимдердин шарттарын аткарбоо;
- берүүчүлөр менен эсептешүүлөрдүн кийин төлөнүүчү системасынан товарларды жеткирүү (кызмат көрсөтүү) учурунда төлөө системасына өтүү;

Операциялык ишмердүүлүккө байланыштуу окуялар же шарттар:

- жетекчиликтин ишкананы жоюуга же анын ишин токтотууга ниити;

- тиешелүү алмаштыруу мүмкүнчүлүгү жок негизги башкаруучу персоналды жоготуу;
- кандаидыр бир негизги сатуу рыногун, бир же бир нече негизги кардарларды, франшизаны, лицензияны, бир же бир нече негизги берүүчүлөрдү жоготуу;
- ишкананы кадр ресурстары менен камсыздоодогу кыйынчылыктар;
- маанилүү чийки заттын жана материалдардын жетишсиздиги;
- абдан ийгиликтүү атаандаштын пайда болушу.

Башка окуялар жана шарттар:

- капиталдын мыйзамдуу талаптарын жана башка мыйзамдуу же ченемдик талаптарды, мисалы, финанссылык институттардын төлөө жөндөмдүүлүгүн жана ликвиддүүлүк талаптарын аткарбоосу;
- ишканана жоопкер болуп саналган соттук териштируунун же укуктук маселелер боюнча териштириүүлөрдүн болушу жана анын натыйжасында ишканана учун жагымсыз болгон учурда, ал канбааттандырууга мүмкүн эмес деген дооматтарга алып келиши мүмкүн;
- бизнеске терс таасирин тийгизиши күтүлгөн мыйзамдарга, ченемдик укуктук актыларга же мамлекеттик саясатка өзгөртүүлөр;
- камсыздандыруунун жоктугу же камсыздандыруу окуясы болгондо камсыздандыруунун жетишсиздиги.

Маанилүү окуялардын же шарттардын кесепеттери көп учурларда башка факторлор менен жабыльшы мүмкүн. Мисалы, ишкананын пландалган карызды төлөп берүүсүн аткарбагандыгынын кесепеттери активдерди сатуу, карызды реструктуризациялоо же кошумча капиталды тартуу сыйктуу альтернативдик ыкмалар аркылуу ачка каражаттарынын жетиштүү деңгээлин карман турду боюнча жетекчиликтин пландарынын эсебинен компенсацияланышы мүмкүн. Ошондой эле, негизги берүүчүнү зыяндын кесепети жеткиликтүү альтернативалуу жеткирүү булагы менен жеңилдетилиши мүмкүн.

- A4. 10-пунктта каралган тобокелдикти баалоонун жол-жоболору аудиторго жетекчиликтин бухгалтердик эсепте колдонуулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принципин колдонуусу аудиттин маанилүү маселеси болоорун жана бул маселенин аудитти пландаштырууга тийгизген таасирин аныктоого жардам берет. Мындан тышкary, бул жол-жоболор жетекчилик менен өз убагында талкуулоого, анын ичинде жетекчиликтин пландарын талкуулоого жана ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө байланыштуу аныкталган көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүндүк берет.

Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү (10-пунктун караңыз)

- A5. Ишкананын көлөмү анын жагымсыз факторлордун таасирине туруштук берүү жөндөмүнө таасир этиши мүмкүн. Чакан ишканалар тез чара көрүп, болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонушу мүмкүн, бирок алар ишин улантуу үчүн зарыл болгон ресурстардын жетишсиздигине дуушар болушу мүмкүн.
- A6. Чакан ишканалар үчүн өзгөчө актуалдуу болгон шарттарга банктар жана башка кредиторлор тарабынан ишканага көрсөтүлүүчү колдоону токtotуу тобокелдигинин болушу, ошондой эле кайсы бир негизги жеткирүүчүнү, ири кардарды, негизги кызматкерди же лицензиянын негизинде иш жүргүзүү укугун, франшиза же башка юридикалык жактан таризделген макулдашуунун жоготуу тобокелдиктери кирет.

*Аудиттин жүрүшүндө белгилүү бир окуялардын же шарттардын бар экендигин көрсөткөн аудитордук даилдерге көбүрөөк көңүл буруу зарылчылығы (11-пунктун караңыз)*

- A7. АЭС 315ке (кайра каралган) ылайык, аудитор тобокелдиктерге болгон өзүнүн баасын карап чыгып, аудиттин жүрүшүндө аудитордун тобокелдиктерге баа берүүсүнө таасир этүүчү кошумча аудитордук даилдер алынган учурда, пландалган аудитордук жол-жоболорду ошого жараша өзгөртүүсү керек.<sup>10</sup> Эгерде ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шектенүүлөрдү жаратышы мүмкүн болгон окуялар же шарттар аудитор тобокелдиктерди баалагандан кийин аныкташын болсо, 16-пунктта көрсөтүлгөн жол-жоболорду аткарууга кошумча, аудитор тарабынан финансыйлык отчеттүүлүктүн олуттуу бурмалоо тобокелдигине баа берүү талап кылышы мүмкүн. Мындан тышкary, мындей окуялардын жана шарттардын болушу аудитор бааланган тобокелдиктерге жооп катары аткарышы керек болгон андан аркы жол-жоболордун мүнөзүнө, убактысына жана көлөмүнө таасирин тийгизиши мүмкүн. АЭС 330да<sup>11</sup> бул маселеге карата талаптар белгиленген жана тиешелүү көрсөтмөлөр камтылган.risk.

### **Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоону карап чыгуу**

*Жетекчилик тарабынан аткарылган, анын талдоосун негиздеген баалоо жсана аудитор тарабынан мындей баалоону карап чыгуу (12-пунктун караңыз)*

- A8. Жетекчилик тарабынан ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө баа берүү адатта, аудитордун бухгалтердик эсепте колдонулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципин

<sup>10</sup> АЭС 315 (кайра каралган), 31-пункт.

<sup>11</sup> АЭС 330 «Бааланган тобокелдиктерге жооп иретиндеги аудитордук жол-жоболор»

колдонуу укуктуулугу жөнүндө маселени карап чыгуусунун маанилүү бөлүгү болуп саналат.

- A9. Аудитор жетекчилик тарабынан жүргүзүлгөн талдоонун жоктугу үчүн милдеттүү эмес. Бирок, кээ бир жагдайларда, жетекчилик тарабынан өз баасын тастыктоо үчүн деталдаштырылган талдоонун жоктугу, жетекчилик тарабынан бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципин колдонуусу мыңдай жагдайларда укук ченемдүү экендигин билдириээри жөнүндө аудитордун тыянак чыгаруусуна тоскоолдук кыла албайт. Мисалы, мурда ишкананын ишмердүүлүгү кирешелүү жана ишкананын финанссылык ресурстар менен камсыз болгон болсо, жетекчилик деталдаштырылган талдоо жүргүзбөстөн эле баа берүүсү мүмкүн. Мыңдай учурда жетекчилик тарабынан аткарылган баалоонун тиешелүү мүнөзү жөнүндө маселе, эгерде аудиторго ошол жагдайларда финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчиликтин бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципин колдонуусу укук ченемдүү экендиги тууралуу корутунду жасоосу үчүн башка аудитордук жол-жоболор жетиштүү болсо, аудитор тарабынан деталдаштырылган баалоо жол-жоболорун жүргүзбөстөн каралышы мүмкүн.
- A10. Башка учурларда жетекчилик тарабынан аткарылган ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн 12-пункт талап кылгандай баалоого жетекчилик тарабынан баа берүүдө колдонулган процессти, баа берүүдө негизделген жол берүүлөрдү, келечектеги аракеттерге карата жетекчиликтин пландарын, ошондой эле, ошол жагдайларда жетекчиликтин пландарын аткаруунун практикалык мүмкүнчүлүктөрүн кароо да кириши мүмкүн.

*Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоо жайылтылган мезгил (13-пунктту караңыз)*

- A11. Жетекчиликтин баа берүүсүн түздөн-түз талап кылган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын көпчүлүгүндө, жетекчилик колдо болгон бардык маалыматты эске алуусу керек болгон мөөнөт көрсөтүлгөн<sup>12</sup>.

*Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү (12–13-пункттарын караңыз)*

- A12. Көпчүлүк учурларда, чакан уюмдардын жетекчилиги бизнес жана анын күтүлүп жаткан өнүгүү перспективалары жөнүндө кылдат билимге таянуу менен, ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө деталдаштырылган баасын бербеши мүмкүн. Бирок,

<sup>12</sup> Мисалы, ФОЭС (IAS) 1де бул мөөнөт отчеттүк мезгил аяктаган күндөн тартып он эки айдан кем эмес болушу керектиги белгиленген

бул стандарттын талаптарына ылайык аудитор ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө болгон жетекчиликтин баасын карап чыгышы керек. Чакан ишканаларга карата, жетекчиликтин пикири жетиштүү документтик далилдер менен ырасталган жана ишкананын ишмердүүлүгү боюнча аудитордун түшүнүгүнө карама-каршы келбеген шартта, ишкананын орто жана узак мөөнөттүү каржылоосун жетекчилик менен талкуулоо зарыл болушу мүмкүн. Демек, 13-пунктта берилген аудитор жетекчиликке өз баасын берүү мөөнөтүн узартууну сунушташи керек деген талап мисалы, талкуулоо, суроо-талап жиберүү жана ырастоочу документтерди кароо аркылуу канаттандырылыши мүмкүн; атап айтканда, келечектеги берүүлөр үчүн алынган буйрутмалар алардын негиздүүлүгүн аныктоо үчүн аларды ишке ашыруу мүмкүндүгү же башка критерийлер боюнча бааланышы мүмкүн.

- A13. Чакан ишканалардын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгү негизинен алардын менчик ээлеринин-жетекчилиринин үзгүлтүксүз колдоосунан көз каранды. Эгерде чакан ишкана негизинен менчик ээси-жетекчиси тарабынан берилген зайымдын эсебинен каржыланса, анда бул каражаттардын алынбашы маанилүү болушу мүмкүн. Мисалы, каржылык кыйынчылык мезгилиnde чакан ишкананын ишмердүүлүгүн улантуу мүмкүнчүлүгү банктардын же башка кредиторлордун пайдасына субординацияланган менчик ээси-жетекчиси тарабынан ишканага зайым берилишине жараша болушу мүмкүн же ишкананы кредиттен жеңилдетүү максатында менчик ээси-жетекчиси тарабынан анын жеке мүлкү менен күрөөгө алынган кредитті төлеөгө кепилдик берүүдөн көз каранды болушу мүмкүн. Мындай шарттарда аудитор менчик ээси-жетекчиси субординацияланган зайымды же кепилдикти бергендингина тиешелүү документтик далилдерди ала алат. Эгерде ишкана менчик ээси-жетекчинин кошумча колдоосуна көз каранды болсо, аудитор менчик ээси-жетекчisinin колдоо көрсөтүү жөнүндө келишимине ылайык милдеттөмөн жоюу мүмкүнчүлүгүн баалай алат. Мындан тышкary, аудитор мындай колдоо көрсөтүүнүн шарттарын жазуу жузүндө ырастоону, ошондой эле менчик ээси-жетекчинин ниетин же макулдашууну түшүндүрүүнү талап кыла алат.

#### **Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоонун чегинен чыккан мезгил (15-пункттун караңыз)**

- A14. 11-пункттун талаптарына ылайык аудитор пландаштырылган же пландаштырылбаган белгилүү окуялардын мүмкүн болушу же жетекчиликтин баалоосу менен камтылган мезгил аяктагандан кийин боло турган жана финансыйлык отчеттүүлүктуу даярдоодо бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципин жетекчилик тарабынан пайдалануунун максатка ылайыктуулугу шек

жаратыши мүмкүн болгон шарттар тууралуу дайыма эстеп туроосу керек. Окуянын же шарттын жыйынтыгы менен байланышкан айкын эместикин даражасы келечекте ушундай жагдай же шарт келип чыккан учурга жараша өсөт, жакынды келечектеги окуяларды же шарттарды кароодо аудитор ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө байланыштуу олуттуу көйгөйлөрдүн белгилерин аныктап, андан ары чараларды көрүү зарылдыгын карап чыгууга тийиш. Эгерде мындай окуялар же шарттар аныктала турган болсо, аудитор жетекчиликтен окуянын же шарттардын потенциалдуу таасири ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга жөндөмдүүлүгүн баалоого канчалык олуттуу таасир тийгизерине баа берүүсүн талап кылышы мүмкүн. Мындай жагдайларда 16-пунктта көрсөтүлгөн жол-жоболор колдонулат.

- A15. Аудитор жетекчиликтө суроо-талап жиберүүдөн башка, жетекчилик тарабынан аткарылган баалоосу жайылтылган жана 13-пунктта көрсөтүлгөндөй отчеттук күндөн тартып 12 айдан кем эмес болушу керек болгон мезгил аяктагандан кийин ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек туудурган окуяларды же шарттарды аныктоо үчүн кандайдыр бир аудитордук жол-жоболорду аткарууга милдеттүү эмес.

#### **Белгилүү бир окуяларды же шарттарды аныктоодо жүргүзүлүүчү кошумча аудитордук жол-жоболор (16-пунктун караңыз)**

- A16. 16-пункттун талаптарына ылайык жүргүзүлүшү мүмкүн болгон аудитордук жол-жоболорго төмөнкүлөр кирет:

- акча каражаттарынын жүгүртүлүшүн болжолдоолорду, пайдаларды жана башка тиешелүү болжолдорду талдоо жана жетекчилик менен талкуулоо;
- ишкананын ақыркы аралык финанссылык отчетторун талдоо жана талкуулоо;
- карызыдый милдеттенмелердин жана кредиттик келишимдердин шарттары менен таанышшуу жана бул шарттарды бузуунун мүмкүн болгон фактыларын аныктоо;
- финанссылык кыйынчылыктар жөнүндө маалыматтарды аныктоо максатында акционерлердин, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү адамдардын чогулуштарынын протоколдору жана тиешелүү комитеттердин жыйналыштарынын протоколдору менен таанышшуу;
- дооматтардын жана соттук теришириүүлөрдүн бар экендиги жана алардын мүмкүн болуучу натыйжаларына жана күтүлгөн финанссылык кесептерине жетекчиликтин баалоосунун негиздүүлүгү боюнча ишкананын юристтерине суроо-талап жиберүү;

- финансылык колдоо көрсөтүү же көрсөтүүнү улантуу жөнүндө тиешелүү жактар жана үчүнчү жактар менен түзүлгөн макулдашуулардын бар экендигин, юридикалык жактан укук ченемдүүлүгүн жана мажбурлап аткаруу мүмкүнчүлүгүн ырастоо, ошондой эле мынтай тарааттардын (адамдардын) кошумча каражаттарды берүүгө финанссылык мүмкүнчүлүгү бар же жок экендигине баа берүү;
- кардарлардын аткарылбаган буйрутмалары менен көйгөйлөрдү чечүү боюнча ишкананын пландарына баа берүү;
- ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн төмөндөтүүчү же башка жол менен ошол ишкананын жөндөмдүүлүгүнө таасир этүүчү окуяларды аныктоо максатында отчеттук күндөн кийинки окуяларга карата аудитордук жол-жоболорду жүргүзүү;
- тартылган каржылоонун болушун, шарттарын жана жетиштүүлүгүн ырастоо;
- жөнгө салуучу органдар тарабынан көрүлгөн чаралар жөнүндө отчетторду алуу жана талдоо;
- активдерди жок кылуу боюнча пландаштырылган ар кандай операцияны колдоо үчүн негиздердин адекваттуулугун аныктоо.

*Келечектеги иш-аракеттерге карата башкаруу пландарын баалоо (16(b)-пунктун караңыз)*

A17. Жетекчиликтин пландаштырылган келечектеги иш-аракеттерине баа берүүгө анын пландаштырылган келечектеги иш-аракеттери жөнүндө, анын ичинде, мисалы, активдерди жоюу, зайымдарды тартуу же карызды кайра түзүмдөштүрүү, чыгашаларды азайтуу же кийинкиге калтыруу, же капиталды көбөйтүү иш-аракеттери жөнүндө сурооталаптар кириши мүмкүн.

*Жетекчилик тарабынан аткарылган баалоо жайылтылган мезгил (16(c)-пунктун караңыз)*

- A18. 16(c)-пунктунда каралган жол-жоболорго кошумча аудитор төмөнкүлөрдү салыштыра алат:
- ошол мезгилдеги иш жүзүндөгү натыйжалары менен ақыркы өткөн мезгилдер үчүн болжолдуу финанссылык маалымат; жана
  - ушул күнгө чейин жетишшилген натыйжалар менен учурдагы мезгил үчүн болжолдуу финанссылык маалымат.
- A19. Эгерде жетекчиликтин божомолдору субординацияланган займды берүү аркылуу үчүнчү жактардын андан аркы колдоосун камтыса, кошумча каржылоону же кепилдиктерди берүү боюнча милдеттенмелерди кабыл

алууну же сактоону камтыса жана эгерде мындай колдоо ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуусу үчүн маанилүү болсо, аудитор жазуу жүзүндөгү ырастоону берүү (анын ичинде тиешелүү макулдашуулардын шарттарын тастыктоо) жөнүндө үчүнчү жактарга суроо-талапты жиберүүнү карап чыгышы жана алардын мындай колдоо көрсөтүүгө жөндөмдүүлүгү жөнүндө далилдерди альшы мүмкүн.

*Жазуу жузүндөгү билдиригүү (16(е)-пунктун караңыз)*

- A20. Аудитор ишкананын үзгүлтүксүздүгүн баалоого байланыштуу жетекчиликтин келечектеги иш-аракеттеринин пландарына карата алынган аудитордук далилдерди жана ал пландарды ишке ашыруунун максатка ылайыктуулугун тастыктоо үчүн 16-пунктта көрсөтүлгөндөргө кошумча, өзгөчө жазуу жүзүндөгү билдириүлөрдү алууну зарыл деп эсептей алат.

### **Аудитордун тыянактары**

*Ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айқын эместик (18-пунктун караңыз)*

- A21. "Олуттуу айқын эместик" баяндалышы Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандартында (IAS) 1де финанссылык отчеттуулукта ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек келтириши мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу айқын эместик факторлорун ачып берүүгө тийиш болгон сырпаттама үчүн колдонулат. Кээ бир башка финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясында ушул сыйкаттуу жагдайларда "маанилүү айқын эместик" деген баяндалышты колдонушат.

*Белгилүү окуялар же шарттар аныкталганды жана олуттуу айқын эместик болгондо маалыматты ачып көрсөтүүнүн адекваттуулугу*

- A22. 18-пунктта финанссылык отчеттуулукта маалыматтын ишенимдүү берилишин алуу үчүн (ишенимдүү берүү концепциялары болгондо) же финанссылык отчеттуулук анын колдонуучуларын адаштырууга алып келбеш үчүн (концепциялар шайкеш колдонулган учурда) тийиштүү маалыматты ачып көрсөтүү зарыл болгондо олуттуу айқын эместик окуялардын же шарттардын потенциалдуу таасиринин чондугу жана алардын пайда болуу ыктымалдыгы болоорун түшүнүрөт. 18-пунктунда ылайык аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучуу концепциясы олуттуу айқын эместиктүн аныктамасын камтыгынана же ошол концепцияда олуттуу айқын эместик түшүнүгү кантип аныкталгынана карабастан мындай олуттуу айқын эместиктүн бар же жок экендиги тууралуу тыянак чыгарышы керек.

A23. 19-пунктуна ылайык аудитор финанссылык отчеттуулуктун ушул пунктта көрсөтүлгөн маселелерди ачып берилгендин аныктоосу зарыл. Аудитор муну финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулучуу концепциясына ылайык талап кылынган олуттуу айкын эместикин бар экендиги жөнүндө маалыматты ачыктоолордун ылайыкуулугуна кошумча түрдө аныктайт. 19-пункттагы маселелерге кошумча катары берилген финанссылык отчеттуулукту даярдоонун кээ бир концепциясына ылайык ачып берүүнү талап кылган маалыматка төмөнкүлөр кириши мүмкүн:

- ишкананын өз милдеттенмелерин аткаруу мүмкүнчүлүгүнө тиешелүү окуялардын же шарттардын маанилүүлүгүнө жетекчиликтин баа берүүсү, же
- ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүн баалоодо жетекчилик тарабынан жасалган олуттуу ой жүгүртүүлөр.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун кээ бир концепциясында жетекчиликтин окуялардын же шарттардын потенциалдуу таасиринин масштабы, ошондой эле алардын пайда болуу ыктымалдуулугу жана убактысы тууралуу маалыматты ачып көрсөтүүгө карата кошумча көрсөтмөлөрдү бере алат.

*Кээ бир окуялар же шарттар аныкталган, бирок олуттуу айкын эместиик жок учурда, маалыматты ачып көрсөтүүнүн адекваттуулугу (20-пунктун караңыз)*

A24. 20-пунктка ылайык, олуттуу айкын эместиик жок болгон учурда да, аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талантарын эске алуу менен, финанссылык отчеттуулукта ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүндө олуттуу күмөн жаратышы мүмкүн болгон окуялар же шарттар жөнүндө маалыматты адекваттуу ачып берээрин баалоого милдеттүү. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун кээ бир концепциясында төмөнкү маалыматты ачып көрсөтүүлөрдү кароо талап кылышы мүмкүн:

- негизги окуялар же шарттар;
- жетекчиликтин бул окуялардын же шарттардын маанилүүлүгүнө ишкананын өз милдеттенмелерин аткаруу жөндөмдүүлүгүнө карата берген баасы;
- бул окуялардын же шарттардын таасирин азайтуу боюнча жетекчиликтин пландары; же
- ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүн баалоодо жетекчилик тарабынан жасалган олуттуу ой жүгүртүүлөр.

A25. Финансылык отчеттуулук адилеттүү берүү концепциясына ылайык түзүлсө, аудитордун финанссылык отчеттуулуктагы маалыматтын адилеттүү берилишине берген баасына финанссылык отчеттуулуктун жалпы берилүүсү, анын түзүмү жана мазмуну, ошондой эле финанссылык отчеттуулук тиешелүү экспертуулар менен негизги операцияларды жана окуяларды алардын адилеттүү чагылдырылышы камсыз кылынгандай кылып берээри да кирет.<sup>13</sup> Фактыларга жана жагдайларга жараша аудитор финанссылык отчеттуулуктун адилеттүү берилишин камсыз кылуу үчүн маалыматты кошумча ачып берүү зарыл экендигин аныктай алат. Мисалы, ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө олуттуу шек келтире турган окуялар же шарттар аныкталип, бирок алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор олуттуу айкын эместиик жок деген тыянакка келген учурда, ошол эле учурда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясында бул жагдайларда маалыматты ачып көрсөтүүгө эч кандай талаптар жок болгон учурда ушундай болушу мүмкүн.

### **Аудитордук корутунду үчүн кесепттер**

*Бухгалтердик эсепте ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принцибин колдонуунун максатка ылайыксыздыгы (21-пунктту қараңыз)*

- A26. Эгерде финанссылык отчеттуулук бухгалтердик эсепте колдонулгандай үзгүлтүксүз иштөөнүн негизинде түзүлсө, бирок, аудитордун пикири боюнча, жетекчиликтин ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принцибин колдонуусу максатка ылайыксыз болсо, 21-пункттун аудитор терс пикирин билдириүүсү керек деген талабы финанссылык отчеттуулукта жетекчилик бухгалтердик эсепте ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принцибин максатка ылайыксыз колдонгон факты ачылгандыгына же ачылбагандыгына карабастан колдонулат.
- A27. Эгерде конкреттүү жагдайларда бухгалтердик эсепте колдонулган үзгүлтүксүз иштөө принцибин колдонуу максатка ылайыксыз болсо, жетекчилик башка принципти колдонуу менен (мисалы, жоюу перспективасын эске алуу менен) финанссылык отчеттуулукту түзүүнү талап кылышы (же ал чечим кабыл алышы) мүмкүн. Эгерде бул башка принцип ушул жагдайларда алгылыктуу болуп саналса, аудитор, мындай финанссылык отчеттуулукка аудит жүргүзө алат. Эгерде анын негизинде финанссылык отчеттуулук даярдалган бухгалтердик эсептин принциби жөнүндө адекваттуу маалымат ачып көрсөтүлбөсө, аудитор мындай финанссылык отчеттуулук боюнча модификацияланбаган пикирин айта алат, бирок ал, пайдалануучунун көнүлүн ушул

<sup>13</sup> АЭС 700 (кайра Караган) «Финанссылык отчеттуулук боюнча пикирди калыптандыруу жана корутунду түзүү», 14-пункт.

бухгалтердик эсептин альтернативдик принцибине жана аны колдонуунун себептерине буруу үчүн АЭСке 706 (кайра каралган)<sup>14</sup> ылайык аудитордун корутундусуна «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүн киргизүү максатка ылайык же зарыл деп эсептей алат.

*Бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүк принцибин колдонуу максатка ылайыктуу, бирок олуттуу айкын эместикин бар (22-23-пункттарды караңыз)*

- A28. Олуттуу айкын эместикин аныктоо – бул финанссылык отчеттуулукту пайдалануучулар тарабынан аны түшүнүү үчүн маанилүү маселе болуп саналат. Аталышында ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө байланыштуу олуттуу айкын эместикин бар экендигин билдирген езүнчө бөлүмдү киргизүү пайдалануучулардын көнүлүн бул жагдайга бурат.
- A29. Ушул стандарттын Тиркемесинде эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоодо колдонуулучу концепция Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары (ФОЭС) болуп саналса, финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуга камтылууга тийиш болгон билдириүлөрдүн мисалдары келтирилген. Эгерде финанссылык отчеттуулукту даярдоонун концепциясы катары ФОЭСтен айырмаланган концепция пайдаланылса, ушул стандарттын тиркемесинде көрсөтүлген корутундулардын мисалдары мындай жагдайларда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун башка концепцияларын чагылдыруу үчүн адаптацияны талап кылышы мүмкүн.
- A30. 22-пунктта көрсөтүлгөн ар бир учурларда аудитордук корутундуда кандай минималдуу маалымат берилүүгө тийиш экендиги белгиленет. Аудитор талап кылышын билдириүлөрдү тастыктоо үчүн кошумча маалыматты бере алат, мисалы, төмөнкүлөрдү тактоо үчүн:
- олуттуу айкын эместикин болушу - бул финанссылык отчеттуулукту аны пайдалануучулар түшүнүү үчүн чечүүчү мааниге ээ болгон маселе<sup>15</sup> же
  - аудиттин алкагында бул маселе кандай чечилди (A1-пунктту караңыз).

Финанссылык отчеттуулукта олуттуу айкын эместикик жөнүндө маалымат адекваттуу түрдө ачып көрсөтүлгөн (22-пунктту караңыз)

- A31. Ушул стандарттын Тиркемесинде келтирилген 1-мисалда эгерде аудитор бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн

<sup>14</sup> АЭС 706 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы «Маанилүү жагдайлар» жана «Башка маалыматтар» бөлүмдерүү»

<sup>15</sup> АЭС 706 (кайра каралган), A2-пункт.

үзгүлтүксүздүгү принципин жетекчилик тарабынан колдонуунун максатка ылайыктуулугуна карата жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алган учурда чыгарылуучу аудитордук корутундуун үлгүсү берилген, бирок олуттуу айкын эместиик орун алган, ошол эле учурда финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөн маалыматтар адекваттуу болуп саналат. АЭСтин 700 тиркемесинде (кайра каралган) ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө байланыштуу ар кандай ишканалар үчүн аудитордук корутундуга киргизилиши керек болгон формулировканын үлгүсү келтирилген, анда финанссылык отчеттуулукка жооп берген адамдардын тиешелүү милдеттери жана аудитордун ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү боюнча милдеттери баяндалат.

*Финанссылык отчеттуулукта олуттуу айкын эместиик жөнүндө маалымат адекваттуу түрдө ачып көрсөтүлгөн эмес (23-пунктту караңыз)*

- A32. Ушул стандарттын Тиркемесинде келтирилген 2 жана 3-мисалдарында эскертүүлөр жана терс пикирлер менен пикирди камтыган аудитордук корутундулардын үлгүлөрү көрсөтүлгөн, алар тиешелүү түрдө эгерде аудитор бухгалтердик эсепте колдонулушу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципин жетекчилик тарабынан колдонуунун максатка ылайыктуулугуна карата жетиштүү тиешелүү аудитордук далилдерди алган болсо, бирок финанссылык отчетто олуттуу айкын эместииктин бар экендиги жөнүндө адекваттуу маалымат ачып көрсөтүлбөгөн учурда чыгарылат.
- A33. Бүтүндөй алганда финанссылык отчеттуулук үчүн олуттуу болуп саналган айкын эместииктин көптөгөн факторлору болгон жагдайларда аудитор айрым сейрек учурларда 22-пункттун талаптарына ылайык аудитордук корутундуга билдириүүлөрдү киргизүүнүн ордуна өз пикирин билдириүүден баш тартууну максатка ылайык деп эсептеши мүмкүн. АЭС 705те (кайра каралган)<sup>16</sup> бул маселеге карата көрсөтмөлөр камтылган.

**Жөнгө салуучу органдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү (22–23-пункттарды караңыз)**

- A34. Эгерде жөнгө салынуучу ишкананын аудитору аудитордук корутундуга ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү менен байланышкан маселелерге шилтемени киргизүүнү зарыл деп эсептесе, ал бул жөнүндө тиешелүү жөнгө салуучу, укук коргоо же көзөмөлдөө органдарын кабарлоого милдеттүү болушу мүмкүн.

<sup>16</sup> АЭС 705 (кайра каралган), 10-пункт

Жетекчиликтин өз баасын жүргүзүүнү же кеңейтүүнү каалабагандыгы (24-пунктту караңыз)

- A35. Белгилүү бир жагдайларда аудитор жетекчиден баалоо жүргүзүүнү же анын көлөмүн кеңейтүүнү талап кылуу зарылдыгын эске алыши мүмкүн. Эгерде жетекчилик мууну каалабаса, аудитор аудитордук корутундуда эскертуулар менен пикир билдириүүнү же пикирин билдириүүдөн баш тартууну орундуу деп эсептеши мүмкүн, анткени ал финанссылык отчеттуулукту даярдоодо бухгалтердик эсепте колдонуулучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принциби жетекчилик тарабынан колдонулушу жагынан жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди ала албай калышы мүмкүн, мисалы, жетекчилик тарабынан бекитилген тиешелүү пландар бар экендигине, же жөнөцүлдөтүүчү башка жагдайлар болушуна карата аудитордук далилдер.

## Тиркеме

(A29, A31–A32-пункттарды караңыз)

### Ишмердүүлүктүн үзгүлтүкссүздүгү маселелерине көнүл бурула турган аудитордук корутундулардын мисалдары

- 1-мисал. Аудитор олуттуу айкын эместиик бар деген тыянакка келсө жана финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөн маалымат адекваттуу болуп саналган учурдагы модификацияланбаган пикирди камтыган аудитордук корутунду.
- 2-мисал. Аудитор олуттуу айкын эместиик бар деген тыянакка келсө жана финанссылык отчеттуулукта маалыматты адекваттуу эмес ачып көрсөтүүнүн кесептинен олуттуу бурмалоолор бар болгон учурда коюлган шарты бар пикирди камтыган аудитордук корутунду.
- 3-мисал. Аудитор олуттуу айкын эместиик бар деген жыйынтыкка келген жана финанссылык отчеттуулукка олуттуу айкын эместиик жөнүндө ачып көрсөтүлүүгө тийиш маалыматтар киргизилбegen учурдагы терс пикирди камтыган аудитордук корутунду.

ISA

**1-мисал. Олуттуу айкын эместиик болгон жана финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөн маалымат адекваттуу болуп саналган учурда билдирилүүчү модификацияланбаган пикир**

**Аудитордук корутундуунун бул мисалындагы максаттары үчүн төмөнкү жагдайлар болжолдонгон:**

- **Баалуу кааздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулугунун толук топтомуна аудит жүргүзүлдү. Бул аудит топтун аудити болуп саналбайт (тактап айтканда, АЭС 600<sup>1</sup> колдонулбайт).**
- **Финанссылык отчеттуулук ишкананын жетекчилиги тарабынан ФОЭСке (жалпы бағыттагы концепция) ылайык даярдалган.**
- **Аудитордук тапшырманын шарттары АЭС 210го ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигин чагылдырат.<sup>2</sup>**
- **Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор модификацияланбаган ("он") пикирди билдириүү негиздүү болуп саналат деген жыйынтыкка келген.**
- **Аудитке ушул юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык таланттар колдонулат.**
- **Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор жыйынтыгында ишкана өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүкүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө маанилүү шектенүүлөр жааралышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместиик бар деген тыянакка келди. Финанссылык отчеттуулукта олуттуу айкын эместииктин бар экендиги жөнүндө адекваттуу маалымат ачып көрсөтүлгөн.**
- **Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат АЭС 701ге ылайык билдирилди.**
- **Аудитор аудитордук корутундуунун күнүнө чейин бардык башка маалыматтарды алган жана олуттуу бурмaloолорду тапкан эмес.**
- **Финанссылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөл жүргүзгөн адамдар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу болуп саналбайт.**
- **Финанссылык отчеттуулуктун аудитине кошумча, аудитор жергиликтүү мыйзамдарда каралган башка отчетторду түзүү милдеттерине ээ.**

<sup>1</sup> АЭС 600 «Топтун финанссылык отчеттуулугунун (анын ичинде компоненттин аудиторлорунун ишинин) аудитинин өзгөчөлүктөрү”

<sup>2</sup> АЭС 210 «Аудитордук тапшырмалардын шарттарын макулдашуу»

## КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

ABC ишканасынын акционерлерине [же башка тиешелүү даректелүүчү]

### Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыгы боюнча корутунду<sup>3</sup>

#### Пикир

Биз 20X1-жылдын 31-декабрына карата финанссылык абалы жөнүндө отчеттон, жыйынды кирешелер жөнүндө отчеттон, менчик капиталындагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн датага карата аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон турган ABC (Ишкан) ишканасынын финанссылык отчеттуулугуна аудит, ошондой эле эсеп саясатынын негизги абалдарынын мазмунун кошкондо финанссылык отчеттуулукка эскертуулөрдү жүргүздүк.

Биздин оюбузча, тиркелген финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде 20X1-жылдын 31-декабрына карата Ишкананын финанссылык абалын (же финанссылык абалы жөнүндө), ошондой эле, Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык, көрсөтүлгөн күндө аяктаган жыл учун анын финанссылык натыйжалуулугун (же финанссылык натыйжалуулугу жөнүндө) жана акча каражаттарынын агымдарын туура чагылдырат (же *анык жсана ишенимдүү түшүнүк берет*).

#### Пикир билдириүү учун негиз

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык биздин жоопкерчилигигибиз андан ары корутундубуздан “Финанссылык отчеттуулуктун аудити боюнча аудитордун жоопкерчилиги” бөлүмүндө талкууланат. Биз [*юрисдикциянын атальши*] боюнча финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата колдонулуучу этикалар талаптарга ылайык Ишканадан көз каранды эмеспиз жана ушул талаптарга ылайык башка этикалар милдеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин пикирибизди билдириүүнүн негизин камсыз кылуу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат.

#### Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместиик

Финанссылык отчеттуулуктун XXX эскертуусунө көнүл бурабыз, анда 20X1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл ичинде Ишкан ZZZ суммасында таза чыгым тарткан жана бул күнгө карата Ишкананын учурдагы милдеттенмелери анын активдеринин жалпы суммасынан YYYга ашып кеткен. 6-эскертуүде белгиленгендей, бул окуялар же шарттар 6-эскертуүде баяндалган башка маселелер

<sup>3</sup> Эгерде “Башка мыйзамдык жана ченемдик укуктук актыларга ылайык отчет” деген экинчи кошумча атальши колдонулбаса, “Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыгы боюнча корутунду” кошумча атальши талап кылынбайт.

менен бирге Ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө маанилүү шектенүүлөрдү жараткан олуттуу айкын эместиик бар экендигин көрсөтүп турат. Биз бул маселе боюнча эч кандай модификацияланган пикириди билдирибейбиз.

### **Аудиттин негизги маселелери**

Аудиттин негизги маселелери – бул, биздин кесипкөй ой жүгүртүүбүзгө ылайык, учурдагы мезгилге финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн абдан маанилүү болгон маселелер. Бул маселелер биздин бүтүндөй финанссылык отчеттуулугубуздун аудитинин контекстинде жана бул отчет боюнча пикирибизди түзүүдө каралган, биз бул маселелер боюнча өзүнчө пикир билдирибейбиз. "Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместиик" бөлүмүндө баяндалган маселеге кошумча катары биз төмөнкү маселелерди, биздин корутундуда билдириүүгө зарыл болгон маалыматты аудиттин негизги маселелери катары аныктадык.

[701 АЭСке ылайык аудиттин ар бир негизги маселесинин сыйаттамасы.]

**Башка маалымат [же зарыл болсо башка аталыш, мисалы «Финансылык отчеттуулуктан жана алар боюнча аудитордун корутундусунан башка маалыматтар»]**

[АЭС 720да (кайра каралган) камтылган корутунду түзүүнүн талаптарына ылайык корутунду түзүү – АЭС 720нын (кайра каралган) 2-тиркемесинде 1-мисалды караңыз.]

**Финансылык отчеттуулук үчүн жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу жактардын жоопкерчилиги<sup>4</sup>**

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) I- мисалды караңыз.]<sup>5</sup>

**Финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги**

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) I- мисалды караңыз.]<sup>5</sup>

**Башка мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык отчет**

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) I-мисалды караңыз.]

Жыйынтыгында көз карапдышыз аудитордун ушул аудиттик корутундусун чыгарган аудит боюнча тапшырманын жетекчиси – [аты-жөнү].

[Конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жарааша аудитордук ишкананын атынан, аудитордун атынан же экөөнүн төң атынан кол коюу]

[аудитордун дареги]

[Күнү]

<sup>4</sup> Бул мисалдагы аудитордук отчеттордун текстиндеги "жетекчилик" жана "корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар" терминдери белгилүү бир юрисдикциянын укуктук жөнгө салууларына ылайык башка терминдерге алмаштырылуусу талап кылышы мүмкүн.

<sup>5</sup> АЭС 700 (кайра каралган) 34 жана 39-пункттарынын талаптарына ылайык бардык ишканалардын аудитордук корутундусу финанссылык отчеттуулукка жооптуу адамдардын тиешелүү жоопкерчиликтөрөн жана ишмердүүлүктүү үзгүлтүксүз улантууга карата аудитордун жоопкерчилигин камтыган ишмердүүлүктүү үзгүлтүксүздүгү жөнүндө баяндалышты камтыши керек.

**2-мисал.** Олуттуу айкын эместик болгондо жана финансыйлык отчеттуулуктагы маалыматты адекваттуу эмес ачып көрсөтүүдөн улам олуттуу бурмaloолор камтылган учурда коюлган шарты бар билдирилүүчү пикир

Аудитордук корутундуунун ушул мисалынын максаттары үчүн төмөнкүдөй жагдайлар болжолдонот:

- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финансыйлык отчеттуулугунун толук топтомуна аудит жүргүзүлдү. Бул аудит топтун аудити болуп саналбайт (башкача айтканда, АЭС 600 колдонулбайт).
- Финансыйлык отчеттуулук ишкананын жетекчилиги тарабынан ФОЭСке (жалпы бағыттагы концепция) ылайык даярдалган.
- Аудитордук тапшырманын шарттары АЭС 210го ылайык финансыйлык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигин чагылдырат.
- Аудитке ушул юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык талаптар колдонулат.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор жыйынтыгында ишкана өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө маанилүү шектенүүлөр жаралышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместик бар деген тыянакка келди. Финансыйлык отчеттуулукка YY эскертуусундө тартылган каржылоонун көлөмү, каржылоо жөнүндө мақулдашуунун жарактуулук мөөнөттерүүнүн аяктоо күнү жана тартылган каржылоонун жалпы суммасы көрсөтүлгөн; бирок, финансыйлык отчеттуулук кайра каржылоо таасиринин же мүмкүнчүлүктөрдүн сипаттамасын камтыбайт жана жагдайды олуттуу айкын эместиктин бар экендигин күбөлөндүрүүчү катары мүнөздөбөйт.
- Финансыйлык отчеттуулукта олуттуу айкын эместик жөнүндө маалыматтын адекваттуу түрдө ачылбагандыгынан улам олуттуу бурмaloолор камтылган. Аудитор бул маалыматтын адекваттуу эмес ачылышынын финансыйлык отчеттуулукка тийгизген таасири финансыйлык отчеттуулук үчүн олуттуу, бирок бардыгын камтыбайт деген тыянакка келгендиктен коюлган шарты бар пикир айтылды.
- Аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат АЭС 701ге ылайык билдирилди.
- Аудитор бардык башка маалыматтарды аудитордук корутундуунун күнүнө чейин алган жана бириктирилген финансыйлык отчеттуулук жөнүндө терс пикирин билдириүүгө



**негиз болгон маселе башка маалыматтарга да таасириң тийгизет.**

- **Финансылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөл жүргүзгөн адамдар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу болуп саналбайт.**
- **Финансылык отчеттуулуктун аудитинен тышкary, аудитор жергиликтүү мыйзамдарда каралган башка отчетторду түзүү милдеттерине ээ.**

## **КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ**

ABC ишканасынын акционерлерине [же башка тиешелүү дарек]

**Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыгы боюнча корутунду<sup>6</sup>**

### ***Коюлган шарты бар пикир***

Биз 20X1-жылдын 31-декабрына карата финанссылык абалы жөнүндө отчеттон, жыйынды кирешелер жөнүндө отчеттон, өздүк капиталындагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон турган ABC (Ишкан) ишканасынын финанссылык отчеттуулугуна аудит, ошондой эле эсеп саясатынын негизги абалдарынын мазмунун кошкондо финанссылык отчеттуулукка эскертуүлөрдү жүргүздүк.

Биздин оюубузча, биздин корутундунун “*Коюлган шарты бар пикир учун негиздер*” бөлүмүндө көрсөтүлгөн толук ачып көрсөтүлбөгөн маалыматты кошпогондо, тиркелген финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде 20X1-жылдын 31-декабрына карата Ишкананын финанссылык абалын (же финанссылык абалы жөнүндө), ошондой эле, Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык, көрсөтүлгөн күндө аяктаган жыл учун анын финанссылык натыйжалуулугун (же финанссылык натыйжалуулугу жөнүндө) жана акча каражаттарынын агымын (же агымдары) туура чагылдырат (же анык жасана ишенимдүү түшүнүктүү берет).

### **Коюлган шарты бар пикир учун негиздер**

YY эскертуүсүндө белгиленгендей, Ишкананын каржылоону тартуу келишиминин мөөнөтү бүтөт жана карыздын суммасы 20X2-жылдын 19-мартында төлөнүүгө тийиш. Ишкан шарттарды кайра кароо жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алган жок же алмаштыруу учун каражат ала алган жок. Бул жагдай Ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө маанилүү шектенүүлөрдү жараткан олуттуу айкын эместиик бар экендигин

<sup>6</sup> Эгерде "Башка мыйзамдык жана ченемдик укуктук актыларга ылайык отчет" деген экинчи кошумча атальышы колдонулбаса, "Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыктери боюнча корутунду" кошумча атальышы талап кылынбайт

көрсөтүп турат. Бул маселе боюнча финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөн маалымат адекваттуу болуп саналбайт.

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык биздин жоопкерчилигибиз андан ары корутундууздун “*Финанссылык отчеттуулуктун аудити боюнча аудитордун жоопкерчилиги*” бөлүмүндө талкуланат. Биз [юрисдикциянын атальшы] боюнча финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык Ишканадан көз каранды эмеспиз жана ушул талаптарга ылайык башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин коюлган шарты бар пикирибизди билдириүүнүн негизин камсыз кылуу учун жетиштүү жана ылайыктуу болуп саналат.

**Башка маалымат [же зарыл болсо башка атальш, мисалы «Финанссылык отчеттуулуктан жана алар боюнча аудитордун корутундусунан башка маалыматтар»]**

[АЭС 720га (кайра караган) камтылган корутунду түзүүнүн талаптарына ылайык корутунду түзүү – АЭС 720нын (кайра караган) 2-тиркемесинде б-мисалды караңыз. б-мисалдагы “*Башка маалыматтар*” бөлүмүнүн акыркы пунктү башка маалыматтарга да таасир берүүчү коюлган шарты бар пикирлерди билдириүү учун негиз болгон конкреттүү маселелердин сыпатталышын камтып турруу учун кайра ишителеп чыгат.]

### Аудиттин негизги маселелери

Аудиттин негизги маселелери – бул, биздин кесипкөй ой жүгүртүүбүзгө ылайык, учурдагы мезгилге финанссылык отчеттуулуктун аудити учун абдан маанилүү болгон маселелер. Бул маселелер биздин бүтүндөй финанссылык отчетубуздун аудитинин контекстинде жана бул отчет боюнча пикирибизди түзүүдө караган, биз бул маселелер боюнча өзүнчө пикир билдирибейбиз. “*Коюлган шарты бар пикир учун негиздер*” бөлүмүндө баяндалган маселеге кошумча катары биз төмөнкү маселелерди, биздин корутундуда билдириүүгө зарыл болгон маалыматты аудиттин негизги маселелери катары аныктадык.

[701 АЭСке ылайык аудиттин ар бир негизги маселесинин сыпаттамасы.]

### Финанссылык отчеттуулук учун жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактардын жоопкерчилиги<sup>7</sup>

[700 АЭСке (кайра караган) ылайык корутунду түзүү – 700 АЭСтеги (кайра караган) 1-мисалды караңыз.<sup>8</sup>]

<sup>7</sup> Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстинде башка ылайыктуу термин

<sup>8</sup> АЭС 700 (кайра караган) 34 жана 39-пункттарынын талаптарына ылайык бардык ишканалардын аудитордук корутундусу финанссылык отчеттуулукка жооптуу адамдардын

**Финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги**  
[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) I-мисалды караңыз.<sup>8]</sup>]

**Башка мыйзамдык жана ченемдик талантарга ылайык отчет**

[АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра каралган) I-мисалды караңыз.]

Жыйынтыгында көз карандысыз аудитордун ушул аудиттик корутундусун чыгарган аудит боюнча тапшырманын жетекчиси – [аты-жөнү].

[Конкреттүү юрисдикциянын талантарына жараша аудитордук ишкананын атынан, аудитордун атынан же аудитордук ишкананын атынан жана аудитордун атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги]

[Date]

[Күнү]

---

тиешелүү жоопкерчиликтерин жана ишмердүүлүктүү үзгүлтүксүз улантууга карата аудитордун жоопкерчилигин камтыган ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө баяндалышты камтышы керек.

**3-мисал. Олуттуу айкын эместиик болгондо жана эгер ал жөнүндө маалымат финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлбөгөн учурда билдирилүүчү терс пикир**

- Аудитордук корутундуунун мисалынын максаттары үчүн төмөнкүдөй жагдайлар болжолдонот:
- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулугунун толук топтомуна аудит жүргүзүлдү. Бул аудит топтун аудити болуп саналбайт (башкача айтканда, АЭС 600 колдонулбайт).
- Финанссылык отчеттуулук ишкананын жетекчилиги тарабынан ФОЭСке (жалпы багыттагы концепция) ылайык даярдалган.
- Аудитордук тапшырманын шарттары АЭС 210го ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигин чагылдырат.
- Аудитке ушул юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык талантар колдонулат.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор жыйынтыгында ишкана өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө маанилүү шектенүүлөр жаралышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместиик бар жана Иишкана банкроттукту жарыялоо жөнүндө маселени карап жатат деген тыянакка келди. Финанссылык отчеттуулукта олуттуу айкын эместииктер жонундо ачып көрсөтүүгө тиешелүү маалымат камтылган эмес. Мындай маалыматты финанссылык отчеттуулукка кошпой коюу олуттуу жана бардык жагынан таасирин тийгизгендигине байланыштуу терс пикир билдирилди.
- Аудитордон АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматты билдириүү талап кылышынбайт жана ал кандайдыр бир башка себептер боюнча мындай чечим чыгарган эмес.
- Аудитор бардык башка маалыматтарды аудитордук отчеттун күнүнө чейин алган жана бириктирилген финанссылык отчеттуулук жөнүндө терс пикирин билдириүүгө негиз болгон маселе башка маалыматтарга да таасирин тийгизет.
- Финанссылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөл жүргүзгөн адамдар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу адамдар болуп саналбайт.

- **Финансылык отчеттуулуктун аудитинен тышкary, аудитор жергиликтүү мыйзамдарда каралган башка отчетторду түзүү милдеттерине ээ.**

## КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

ABC ишканасынын акционерлерине [же башка тиешелүү даректелүүчү]

### Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыгы боюнча корутунду<sup>9</sup>

#### Терс пикир

Биз 20X1-жылдын 31-декабрына карата финанссылык абалы жөнүндө отчеттон, жыйынды кирешелер жөнүндө отчеттон, менчик капиталындагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн датага карата аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон турган ABC ишканасынын (Ишканы) финанссылык отчеттуулугуна аудит, ошондой эле эсеп саясатынын негизги абалдарынын мазмунун кошкондо финанссылык отчеттуулукка эксеркүүлөрдү жүргүздүк.

Биздин оюбузча, биздин корутундуунун “Терс пикирди билдириүү үчүн негиздер” бөлүмүндө көрсөтүлгөн маалыматтын кошулбагандыгына байланыштуу, тиркелген финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде 20X1-жылдын 31-декабрына карата Ишкананын финанссылык абалын (же финанссылык абалы жөнүндө), ошондой эле, Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык, көрсөтүлгөн күндө аяктаган жыл үчүн анын финанссылык натыйжалуулугун (же финанссылык натыйжалуулугу жөнүндө) жана акча каражаттарынын агымын (же агымдары жөнүндө) туура чагылдырат (же анык жсана ишенимдүү түшүнүктү берет).

#### Терс пикирди билдириүү үчүн негиздер

Ишкананын каржылоону тартуу келишиминин мөөнөтү бүттү жана карыздын суммасы 20X1-жылдын 31-декабрында төлөнүүгө тийиш болгон. Ишканан шарттарды кайра кароо жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзэ алган жок же алмаштыруу үчүн каражат ала алган жок, жана ал банкроттук жол-жоболорун демилгелөө жөнүндө маселени карап жатат. Бул жагдай Ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө маанилүү шектенүүлөрдү жараткан олуттуу аныкталбаган кырдаал бар экендигин көрсөтүп турат. Бул маселе боюнча финанссылык отчеттуулукта ачып

<sup>9</sup> Эгерде "Башка мыйзамдык жана ченемдик укуктук актыларга ылайык отчет" деген экинчи кошумча атальшы колдонулбаса, "Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыкты" боюнча корутунду" кошумча атальшы талап кылбырайт.

көрсөтүлгөн маалымат адекваттуу болуп саналбайт.

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык биздин жоопкерчилигибиз андан ары корутунду буздуун “*Финансылык отчеттуулуктун аудити боюнча аудитордун жоопкерчилиги*” бөлүмүндө талкууланат. Биз [*юрисдикциянын атальшы*] боюнча финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата колдонулуучу этикалык таланттарга ылайык Ишканадан көз каранды эмеспиз жана ушул таланттарга ылайык башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин терс пикирибизди билдириүүнүн негизин камсыз кылуу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат.

**Башка маалымат [же зарыл болсо башка атальш, мисалы «Финансылык отчеттуулуктан жана алар боюнча аудитордун корутундусунан башка маалыматтар»]**

[720 АЭСте (кайра караплан) камтылган корутунду түзүүнүн таланттарына ылайык корутунду түзүү – 720 АЭСке (кайра караплан) 2-тиркемесинде 7-мисалды караңыз. 7-мисалдын “*Башка маалымат*” бөлүмүндөгү акыркы пунктү башка маалыматтарга таасир берүүчү жсана терс пикирлерди билдириүү үчүн негиз болгон белгилүү бир маселенин сырттайтышына байланыштуу тектелат.]

**Жетекчиликтүн жана корпоративдик башкарүү үчүн жоопт берүүчү жактардын финанссылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилиги<sup>10</sup>**

[*АЭС 700гө (кайра караплан) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра караплан) 1-мисалды караңыз.<sup>11</sup>*]

**Финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги**

[*АЭС 700гө (кайра караплан) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра караплан) 1-мисалды караңыз.*]

**Башка мыйзамдык жана ченемдик таланттарга ылайык отчет**

[*АЭС 700 гө (кайра караплан) ылайык корутунду түзүү – АЭС 700дөгү (кайра караплан) 1-мисалды караңыз.*]

<sup>10</sup> Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстинде башка ылайыктуу термин

<sup>11</sup> АЭС 700 (кайра караплан) 34 жана 39-пункттарынын таланттарына ылайык бардык ишканалардын аудитордук корутундусу финанссылык отчеттуулукка жооптуу адамдардын тиешелүү жоопкерчиликтөрөнүн жана ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга карата аудитордун жоопкерчилигин камтыган ишмердүүлүктүн үзгүлтүүкүздүгү жөнүндө баяндалышты камтыши керек.

[Конкреметтүү юрисдикциянын талаптарына жараша аудитордук ишкананын атынан, аудитордун атынан же аудитордук ишкананын атынан жана аудитордун атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги]

[Күнү]